

2025-жылдын 31-Март карата (аны кошо алганда)
бухгалтердик баланс боюнча
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чүй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	31-Март 2025-жыл	31-Декабрь 2024-жыл	31-Март 2024-жыл
АКТИВДЕР:			
Эсептердеги акча каражаттар жана активдер	5 469 681	3 869 855	5 829 502
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы Корреспонденттик эсеп	5 195 132	6 645 374	4 703 982
Банктардагы жана башка финансылык институттарындагы эсептер жана депозиттер	15 282 732	19 036 925	13 019 036
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар, нарктын тушуусуно камды кемиткенден кийин	4 547 958	4 571 343	1 804 663
Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	3 463 970	2 396 965	5 070 999
Кардарларга берилген кредиттер	31 071 399	29 641 851	20 966 300
Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган кам (резерв)	(1 345 790)	(1 283 811)	(700 115)
Кардарларга берилген кредиттер, нарксызданышын жабууга каралган камдын эсепке алынуусу менен	29 725 609	28 358 040	20 266 185
Негизги каражаттар, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	384 962	414 610	368 409
Материалдык эмес активдер, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	258 489	250 900	199 147
Пайдалануу укугу формасындагы актив, топтолгон амортизацияны эсепке алганда	320 741	336 211	331 414
Кийинкиге калтырылган пайда салыгы боюнча талаптар	3 063	3 063	6 343
Башка активдер, мүмкүн болгон жоготууларга болгон резервдерди эсепке алганда	804 304	953 934	898 541
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР	65 456 641	66 837 220	52 498 221
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
ПАССИВДЕР:			
Банктардын эсептери жана депозиттери	49 064	41 105	63 737
Кардарлардын учурдагы эсептери жана депозиттери	53 151 248	52 587 044	42 202 031
Башка тартылган каражаттар	2 025 306	4 511 513	1 018 665
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	50 991	46 242	64 640
Төлөнүүчү дивидендтер	-	-	792 000
Ижара боюнча милдеттенме	329 978	344 997	349 295
Башка милдеттенмелер	484 043	419 526	330 886
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	56 090 630	57 950 427	44 821 254
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	6 000 000	6 000 000	2 000 000
Кошумча төлөнгөн капитал	1	1	1
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	3 366 010	2 886 792	5 676 966
ЖАЛПЫ КАПИТАЛ	9 366 011	8 886 793	7 676 967
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	65 456 641	66 837 220	52 498 221

*Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын стандарттары боюнча

Башкы Менеджер

Шеки Сарылар

Башкы Бухгалтер

Т.С. Дирбаев



2025-жылдын 31-Март карата (аны кошо алганда)
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

	31-Март 2025-жыл	31-Март 2024-жыл
Пайыздык киреше	1 178 980	1 019 680
Пайыздык чыгаша	(369 514)	(243 372)
ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЖОГТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	809 466	776 308
Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	(116 554)	14 201
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	692 912	790 509
Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда	373 171	203 169
Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссияндук кирешелер	236 194	298 448
Комиссияндук чыгашалар	(230 225)	(174 432)
Башка кирешелер	4 382	6 994
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	383 522	334 179
ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР	1 076 434	1 124 688
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР	(543 156)	(520 689)
ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	533 278	603 999
Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар	3 116	5 707
ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	536 394	609 706
Пайда салыгына кеткен чыгашалар	(57 354)	(64 640)
ТАЗА ПАЙДА	479 040	545 066
Кийинкиге калтырылган пайда салыгын эсептен чыгаргандагы, учурдагы сатууга жарактуу болгон финансылык активдердин адилет наркынын таза өзгөрүүсү	-	-
ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ	479 040	545 066
<i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>	<i>80</i>	<i>91</i>

*Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын стандарттары боюнча

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер

Шевки Сарылар

Тилектүү



**2025-жылдын 31-Март карата (аны кошо алганда)
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Бекитилген көрсөткүч	Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	17,3%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	2,2%
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	15,2%
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	14% кем эмес	18,0%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	9,5% кем эмес	17,4%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	8% кем эмес	17,4%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	11,9%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	55,0%
"Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	10% жогору эмес	-
"Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	10% жогору эмес	-
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	20% кем эмес	19,7%
Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)	Колдонулбайт	Колдонулбайт
Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)	Колдонулбайт	Колдонулбайт

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер

